


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

“НУР” ЖАЛАЛ-АБАД КОЛЛЕДЖИ


СУНУШТАЛДЫ


“Нур” ЖАКтын б.б.с.к.б.инспектору:

 Н.Д.Джоробаева
“ 10 ” “ 09 ” 2018-жыл.

БЕКИТИЛДИ

“Нур” ЖАКтын директору:

 З.Э.Матанбаева
“ 10 ” “ 09 ” 2018-жыл.



“НУР” ЖАЛАЛ-АБАД КОЛЛЕДЖИНИН БИЛИМ БЕРУУ САПАТЫН КАМСЫЗДОО
САЯСАТЫ

1. Жалпы жоболор

Билим берүүнүн сапатынын стандарттары- бул билим берүү мекемелеринин негизги билим берүү программаларынын ишке ашыруудагы талаптардын жана бүтүрүүчүлөрүнүн билимине болгон талаптардын топтому.

ISO 9001 – бул дүйнө жүзүндөгү эң атактуу эл аралык стандарт, анын негизинде сапат менеджментинин системасы (СМС) түзүлөт жана сертификациясы жүргүзүлөт. ISO 9001 стандартизация боюнча эң масштабдуу эл аралык уюмдун техникалык №176 - комитети тарабынан түзүлгөн. ISO 9001 стандартынын сертификатын алуу үчүн билим берүү уюму өзүнө сапат менеджментинин системасын киргизүүсү жана анын негизинде документтердин системасын түзүүсү зарыл. Билим берүү уюму өзүнө СМСти киргизүү менен окуу жайдын ишмердүүлүгүнө бир кыйла ийгиликтерди киргизет.

Кыргызстанда сапат тармагындагы саясатын киргизүү жана көзөмөлдөө максатында КРнын экономика министрлигинин алдында Стандартизация жана метрология борбору уюшулган (СМБ). СМБ тарабынан өлкөбүздө сапат кепилдигин камсыздоо, керектөөчүлөрдүн ишенимин жана канааттандыгын аныктоо максатында ISO 9001:2015 стандартынын талаптарын киргизүү иштери жүргүзүлгөн. Аталган проект Немец коомчулугунун эл аралык кызматташтыгынын-GIZ колдоосунун алдында өткөрүлгөн. Эл аралык консалтингдик CERT компаниясынын кызматкерлери тарабынан биздин кызматкерлерди эл аралык ИСО 9001:2015 стандартына үйрөтүү жүргүзүлгөн. Азыркы кезде Кыргызстанда СМБ ИСО 9001:2015 стандарты боюнча иш алып барган жана сертификацияга даярдык көргөн биринчи мамлекеттик мекеме болуп саналат.

Окуу процессинин сапаты төмөнкү сапаттардан куралып түзүлөт:

1. Окуу программасынын сапатынан;
2. Окутуу процессиндеги педагогикалык персоналдын сапатынан;
3. Окугандардын потенциалынын сапатынан;
4. Окуу процессиндеги каражаттардын (материалдык-техникалык , лабораториялык, эксперименттик базалардын, окуу жайдын окуу-усулдук камсыздалышынан жана окуу кабинеттеринин жабдылышынын) сапатынан; .
5. Билим берүү технологиялардын сапатынан;
6. Билим берүү системасынын жана процесстеринин сапаттуу башкаруусунан.

"Нур" ЖАКтын сапатты камсыздоо саясатын калыптандырууга төмөнкү кызыкдар тараптардын категориялары катышат:

1. Билим берүү мекемеси (колледж);
2. Мамлекет өзүнө караштуу институционалдык ведомстволор өзүнүн нормативдик-укуктук актылар аркылуу;
3. Окугандар жана алардын ата-энелери;
4. Бүтүрүүчүлөр;
5. Иш берүүчүлөр;

6. Гийиштүү программалар боюнча окуу ишмердүүлүгүн жүргүзгөн башка билим берүү мекемелери;

7. Коом.

Биздин миссия

Заманбап эмгек базарынын суроо-талаптарын, коомдун керектөөлөрүн жана илимдин жетишкендиктерин эске алуу менен орто кесиптик деңгээлдеги компетенттүү адистерди жеткиликтүү жана сапаттуу даярдоо.

Саясат

-Жаны муунга кесиптик билим берүүдөгү программаларды ишке ашырууда мамлекеттик жана эл аралык стандарттардын талаптарына дал келүү;

-Окутуучулардын жамаатын сапат менеджментине даярдоо;

-Студенттер, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөрдүн кайтарым байланыштарынын негизинде окуу жай көрсөткөн кызматтардын сапатын тынымсыз көтөрүү ;

-Окуу процессинин катышуучуларынын комплекстүү түрдө коопсуздугун камсыздоо;

-Билим берүү процессинин моралдык --психологиялык жана социалдык климатын камсыз кылуу;

-Билим берүү процессине алдынкы технологияларды жана маалыматташтырууну киргизүү;

-Билим берүү процессин жакшыртуу максатында инвестицияларды чакыруу.

Максагтар

-Сапат менеджментинин эффективдүү системасын иштеп чыгуу жана окуу жайдын ишмердүүлүгүнө киргизүү;

- ОКОЖдордун мамлекеттик стандарттарын талаптарын жана лицензиялык нормативдер менен аккредитациялык көрсөткүчтөрдү аткаруу;

-окутуучулардын, кызматкерлердин жана студенттерди окуу жайдын билим берүү сапатын жогорулатуу ишмердүүлүгүнө киргизүү;

- квалификацияны жогорулатуу жана кесиптик өсүүнү камсыздоо үчүн кадрлардын билимин жогорулатууга шарттарды түзүп берүү;

-алдынкы билим берүү технологияларын окуу процессине киргизүү;

-окутуучулардын жана студенттердин илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;

-окуу процессин маалыматташтыруу жана материалдык-техникалык базаны чыңдоо;

-колледждин ишмердүүлүгүн баалоо үчүн регулярдуу өздүк баалоону жүргүзүп туруу;

-Жалал-Абад областынын колледждин ишмердүүлүгүнө байланыштуу ишмердүүлүк жүргүзгөн ишканалар менен тынымсыз байланышта болуу;

-иш берүүчүлөр менен байланыштарды кеңейтүү жана аларды билим берүү процессинин мазмунун аныктоого катыштыруу.